

Кыргыз Республикасынын  
Министрлер Кабинетине  
караштуу  
Архитектура, курулуш жана  
турак жай-коммуналдык  
чарба мамлекеттик агенттиги



Государственное агентство  
архитектуры, строительства  
и жилищно-коммунального  
хозяйства при Кабинете  
Министров Кыргызской  
Республики

## БУЙРУК ПРИКАЗ

2024-ж. 28-августу № 77-ч/а

Бишкек шаары

“Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнө караштуу Архитектура,  
курулуш жана турак жай-коммуналдык чарба мамлекеттик  
агенттигинин 2020-жылдын 24-мартындагы № 39-чуа “КР КЧ  
30-01:2020 “Шаарларды жана шаар тибиндеги калктуу конуштарды  
пландаштыруу жана куруу жөнүндө” Кыргыз Республикасынын  
Курулуш ченемдерин бекитүү тууралуу” өзгөртүү киргизүү жөнүндө”

Шаарларда унаа токтотмо жайларын жана туруктарын уюштуруу  
байланыштуу келип чыккан мамилелерди жөнгө салуу үчүн, ошондой эле  
Кыргыз Республикасынын шаарларынын аймагында автоматотранспорт  
каражаттарын жайгаштыруу менен байланышкан мамилелерди жөнгө  
салдуу, ошондой эле архитектура-шаар куруу ниши чөйрөсүндөгү  
көйгөйлөрдү чечүү максатында, Кыргыз Республикасынын Министрлер  
Кабинетинин 2023-жылдын 3-мартындагы №115 “Кыргыз  
Республикасынын Министрлер Кабинетинин айрым ченем жаратуу  
ыйгарым укуктарын мамлекеттик органдарга жана жергиликтүү өз  
алдынча башкаруунун аткаруу органдарына өткөрүп берүү жөнүндө”  
токтому жана Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетинин  
2021-жылдын 25-ноябрындагы №44 токтому менен бекитилген Кыргыз  
Республикасынын Министрлер Кабинетине караштуу Архитектура,  
курулуш жана турак жай-коммуналдык чарба мамлекеттик агенттиги  
(мындан ары – Мамкурулуш) жөнүндө жобону жетекчиликке алып,  
буйрук кылам:

1. 2020-жылдын 24-мартындагы №39-чуа КР КЧ  
30-01:2020 “Шаарларды жана шаар тибиндеги калктуу пункттарды  
пландаштыруу жана куруу” Кыргыз Республикасынын Курулуш  
ченемдерине төмөнкү өзгөртүүлөр киргизилсин:

1) расмий тилдеги “Ушул курулуш ченемдеринде колдонуучу  
негизги түшүнүктөр” деп аталган 3-бөлүмүнүн 3.45 жана 3.46 пункттары  
кучун жоготту деп таанылсын;

2) 3.47, 3.48, 3.49, 3.50, 3.51, 3.52, 3.53, 3.54, 3.55, 3.56, 3.57, 3.58,  
3.59, 3.60, 3.61, 3.62, 3.63, 3.64, 3.65, 3.66, 3.67, 3.68 пункттары  
тишелеүү түрдө 3.45, 3.46, 3.47, 3.48, 3.49, 3.50, 3.51, 3.52, 3.53, 3.54,  
3.55, 3.56, 3.57, 3.58, 3.59, 3.60, 3.61, 3.62, 3.63, 3.64, 3.65, 3.66  
пункттар деп эсептелсин;

3) расмий тилдеги “Ушул курулуш ченемдеринде колдонуучу  
негизги түшүнүктөр” деп аталган 3-бөлүмүнүн 3.69 пункту кучун жоготту  
деп таанылсын;

4) 3.70, 3.71, 3.72, 3.73, 3.74, 3.75, 3.76, 3.77 пункттары тишелеүү  
түрдө 3.67, 3.68, 3.69, 3.70, 3.71, 3.72, 3.73, 3.74 пункттар деп эсептелсин;

5) “Ушул курулуш ченемдеринде колдонуучу негизги түшүнүктөр”  
деп аталган 3-бөлүм 3.75 - 3.81 пункттары менен толукталсын;

«3.75 өткөөлдөр: Калктуу конушун ичиндеги көчө, жол, шаардык  
инфраструктуранын негизги элементтеринин бири;

«3.76 имараттын полъезди: Имаратка, курулмага же кандайдыр бир  
объектке кирүүнү камсыз кылуучу жолдор же жөө адамдар өтүүчү жолдор;

«3.77 өрткө каршы акырым (өрткө каршы аралык): Өрттүн  
жайылышын болтурубое үчүн имараттардын жана (же) курулмалардын  
ортосуналагы ченемделген аралык;

«3.78 коомдук имараттар: Имараттар жана алардын жайлары, соода,  
тарбиялоо, турмуш-тиричилик жактан тейлөө, көнүл ачуу ж. б.  
кызматтарды (тейлөөчү) көрсөтүүчү ишканалар, уюмдар;

«3.79 шаар куруу реконструкциясы: Бул системаны жакшыртуу  
жана өнүктүрүү муктаждыктары менен шартталган мурда түзүлгөн  
шаардын пландоо системасын же анын курамдык элементтерин өзгөртүү  
боюнча максаттуу иш-аракет болуп саналат. Кайра реконструкциялоо  
пландоо системасын трансформациялоону калыптанып калган  
структураны дээрлик толук алмаштырганда чейин сактоо катары карайт.  
Эреже катары, көбүнчө бул терминди колдонуу бүтүндөй олуттуу  
өзгөрүүдө эски элементтердин жакшы бөлүгүн сактап калууну камтыйт;

«3.80 шаар куруу комплекси: Инженердик жабдуулардын зарыл  
түрлөрү менен камсыз кылынган, көргөндүрүлгөн жана функцияналдык  
жана композициялык биримдик менен бириктирилген турак жай жана  
коомдук объекттердин, өндүрүштүк жана башка курулмалардын тобу.

«3.81 имараттын пайдалуу аянтты: Тепкич клеткаларын, лифт  
шакталарын, ички ачык тепкичтерди жана пандустарды кошпогондо, ага  
жайгаштырылган бардык аянттардын, ошондой эле балкондордун жана  
залдагы антресождордун, фойе ж.б.у.с. суммасы катары аныкталат.

6) “Шаарлардын жана калктуу конуштардын аймактарын өнүктүрүү  
Концепциясы жана жалпы уюштуруу” деп аталган 4-бөлүмү төмөнкү  
мазмундагы 4.15.1-4.15.3 пунктчалары менен толукталсын:

4.15.1. Турак үйлөрдү, коомдук жана башка имараттарды жана  
курулмаларды долбоорлоо, куруу бирдиктүү архитектуралык-мейкиндик  
чечими менен шаар куруу комплекси түрүндө жүзөгө ашырылат.

4.15.2. Шаар куруу комплекстеринин курамы жана чектери аймакты көлөмдүк-мейкиндик уюштуруу долбооруна - деталдуу пландаштыруу долбооруна жана куруу долбооруна ылайык аныкталат.

4.15.3. Бөлүнгөн участкаго шаар куруу комплексин долбоорлоо жана куруу участканы жолдор жана магистралдык инженердик тармактар менен камсыз кылуу боюнча иштер менен бирдикте жүргүзүлөт.

7) "Селитбдик аймак" деп аталган 5-бөлүмүнүн 5.3 пунктуунун бешинчи абзацы төмөнкү редакцияда баяндалсын:

5.3 Шаарларда жеке турак жай курулуштарын жайгаштыруу аймакты жашылдандырууну, көрктөндүрүүнү жана инженердик жабдууну, күнүмдүк пайдалануудагы тейлөө мекемелерин жана ишканаларын жайгаштырууну эске алуу менен каралышы керек.

Жеке турак үйлөрдөн жана чарбалык курулуштардан жер участкагунун чек араларына чейинки аралык жеткиликтүүлүктү, ошондой эле учурдагы оңдоону камсыз кылуу максатында А тиркемесине ылайык I метрден кем эмес өрт коопсуздугунун ченемдерине ылайык келүүгө тийиш.

8) "Селитбдик аймак" деп аталган 5-бөлүмүнүн 5.11 пунктундагы "I тиркемесинин" деген сөздөр "А тиркемесинин" деген сөздөр менен алмаштырылсын;

9) "Селитбдик аймак" деп аталган 5-бөлүмүнүн 5.12 пунктундагы I-таблицада:

- "Аянтчалар" графасынын төртүнчү сабындагы "жана иттер менен сейилдөө" деген сөздөр алып салынып;

- "Аянтчалар" графасынын бешинчи сабындагы "Унаа токтотуучу жайлар үчүн" деген сөздөр "Иттерди сейилдөө үчүн" деген сөздөр менен алмаштырылсын;

- "Аянтчалардын салыштырмалуу өлчөмдөрү, м2/ адам" графасынын бешинчи сабындагы "0,8" саны "0,3" санына алмаштырылсын;

- "Аянтчалардан турак үйлөрдүн жана имараттардын терезесине чейинки аралык, м кем эмес" графасынын төртүнчү сабындагы "15" саны "чарбалык максаттар үчүн 20" деген сөздөр менен алмаштырылсын;

- "Аянтчалардан турак үйлөрдүн жана коомдук имараттардын терезесине чейинки аралык, м кем эмес" графасынын бешинчи сабы төмөнкү редакцияда баяндалсын:

"чарбалык максаттар үчүн 40".

10) "Селитбдик аймак" деп аталган 5-бөлүмүнүн мамлекеттик тилдеги 5.12 пункту төмөнкү мазмундагы 5.12.1 пункту менен толукталсын:

«5.12.1 Аянтчалардын салыштырма өлчөмүн азайтууга жол берилет, бирок 50% дан ашык эмес; кичи райондун бирдиктүү дене тарбия - ден соолукту чыңдоо комплексин түзүүдө бадалар оюндары үчүн, окуучулар жана калк үчүн чоңдордун эс алуусу, дене тарбия менен машыгуусу үчүн.»

11) "Селитбдик аймак" деп аталган 5-бөлүмүнүн 5.7 пункту төмөнкү мазмундагы бешинчи абзац менен толукталсын:

Мында, турак жай курулушун түзүү кийинки кабаттагы имараттар менен ишке ашырылат:

Аз кабаттуу – 1-3 кабаттуу;

Орто кабаттуу – 4-5 кабаттуу;

Көп кабаттуу – 6-12 кабаттуу;

Жогору кабаттуу – 13-18 кабаттуу;

Бийик – 18 кабаттан жогору.

12) "Селитбдик аймак" деп аталган 5-бөлүмүнүн 5.13 пунктуунун биринчи абзацындагы "турак жай" деген сөздөрдөн кийин "жана коомдук" сөздөр менен толукталсын.

13) "Селитбдик аймак" деп аталган 5-бөлүмүнүн мамлекеттик тилдеги 5.14 пункту кучун жоготту деп табылсын;

14) 5.15, 5.16 пункттары тиешелүү түрдө 5.14 жана 5.15 пункттары деп эсептелсин;

15) "Селитбдик аймак" деп аталган 5-бөлүмүнүн 5.14 пункту төмөнкү мазмундагы экинчи абзац менен толукталсын:

Таштанды чогулткучтар үчүн аянтчалар атайын техника үчүн атайын бөлүнгөн жана жеткиликтүү жерлерде каралышы керек.

16) "Селитбдик аймак" деп аталган 5-бөлүмүнүн 5.15 пунктундагы "сунушталган 4-тиркемени" деген сөздөр "I тиркемеси" деген сөздөр менен алмаштырылсын;

17) "Ландшафтык-рекреациялык аймак" деп аталган 7-бөлүмүндөгү 7.1 пункту төмөнкү редакцияда баяндалсын:

«7.1 Шаарларда жана шаар тибиндеги калктуу конуштарда шаар куруу документтерин иштеп чыгууда жашылдандырылган аймактардын жана башка ачык мейкиндиктердин үзгүлтүксүз системасын кароо зарыл. Мында, белгиленген жашылдандырылган аймактардын чектери, классификациясы жана функционалдык арналышы жапыдан жекеге деталдаштыруу баскычында такталат.

18) "Ландшафтык-рекреациялык аймак" деп аталган 7-бөлүмдүн 7.5 пунктуунун экинчи абзацындагы "сунушталган 6-тиркемени" деген сөздөр "Е тиркемеси" деген сөздөр менен алмаштырылсын;

19) "Ландшафтык-рекреациялык аймак" деп аталган 7-бөлүмдүн 7.17 пунктундагы "сунушталган 8-тиркемени" деген сөздөр "3 тиркемеси" деген сөздөр менен алмаштырылсын.

20) "Тейлөө мекемелери жана ишканалары" деп аталган 8-бөлүмүнүн 8.1 пунктуунун үчүнчү абзацындагы "сунушталган 6-тиркемени" деген сөздөр "Е тиркеме" деген сөздөр менен алмаштырылсын.

21) "Тейлөө мекемелери жана ишканалары" деп аталган 8-бөлүмүндөгү таблицадан кийинки биринчи, экинчи, үчүнчү жана төртүнчү абзацтар алынып.

22) "Тейлөө мекемелери жана ишканалары" деп аталган 8-бөлүмүндөгү 5-таблицадан кийин төмөнкүчө редакцияда баяндалсын:

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2016-жылдын 11-апрелиндеги №201 "Коомдук салмааттык сактоо жаатындагы актыларды бекитүү жөнүндө" токтомуунун 5-тиркемесине ылайык, жаны курулуштарда, түзүлгөн тар курулуш шарттарында мектепке чейинки балдардын билим берүү уюмдарын турак үйлөргө кошо курулган жана курулуп-жанаша курулган жайларда жайгаштырууга жол берилет.

22-1) 9.15 пункттун №7 таблицасы төмөнкү мазмундагы эскертүү менен толукталсын:

Эскертүү.

1. Тротуардын жөө жүрүүчүлөр өтүүчү бөлүгүнүн туурасы жөө жүрүүчүлөр адам/саат интенсивдүүлүгүнө жараша кабыл алынышы керек.

2. №7-таблицада көрсөтүлбөгөн шаарлардагы жана калктуу конуштардагы көчөлөрдүн жана жолдордун эсептик параметрлерин, Кыргыз Республикасынын аймагында колдонулган ушул сыяктуу Курулуш ченемдерине жана эрежелерине ылайык км/саат кыймылдын эсептик ылдамдыгына жараша кабыл алуу зарыл.

23) "Транспорт жана көчө-жол түйүнү" деп аталган 9-бөлүмүнүн 9.12 пунктундагы "2-тиркеме" деген сөздөр "Б-тиркемеси" деген сөздөр менен алмаштырылсын.

24) "Транспорт жана көчө-жол түйүнү" деп аталган 9-бөлүмүнүн 9.27 пункту жана 9.27 пунктунун 9.27.1, 9.27.2, 9.27.3 жана 9.27.4 пунктчалары төмөнкү редакцияда баяндалсын:

«9.27 Селитбелүү аймактарда коомдук жана турак жай имараттарынын алдындагы жер астындагы мейкиндиктерде, ошондой эле кварталдардын, кичи райондордун чектериндеги үй жанындагы аймактарда жеке жеңил автомобилдердин эсептик санынын 100% дан кем эмесин кароо зарыл.

Көп жүрүстүү унаа токтотуучу жайларда жана ачык аянттарда жөө басууга жеткиликтүүлүк 800 метрден көп эмес, ал эми реконструкциялоо же гидрогеологиялык абалы жагымсыз райондордо 1500 метрден көп эмес.

Алардын ичинен төмөнкүлөрдү караштыруу зарыл, аны менен бирге %:

Турак жай райондору (кварталдар, кичи райондор)	50
өндүрүштүк жана коммуналдык-кампа зоналары (райондор)	10
жалпы шаардык жана алысташтырылган борборлор	25
массалык кыска мөөнөттүү эс алуу зоналары	15
Шаарларда жана шаар тибиндеги калктуу конуштарда машина орундарын жайгаштыруу үчүн жашаган жерине жакын жайгашкан унаа токтотуучу жайларда (унаа токтотуучу жайлар, жер астындагы унаа токтотмо жайлары, унаа токтотмолор, гараждар, гараждар-туруктар) автопаркспортун туруктуу жана убактылуу сактоо үчүн орундар каралышы керек.	

Автотоктомоолор: жеңил автомобилерди жана башка мотопаркспорт каражаттарын (мотоциклдерди, мотороллерлерди, мотоциклястарды, мопедлерди, скутерлерди ж.б.) сактоо (турук) үчүн арналган имараттар, курулмалар (имараттын, курулманын бөлүктөрү) же атайын ачык аянтчалар болушу мүмкүн.

Автомобилдерди жана башка мотопаркспорт каражаттарын туруктуу (узак мөөнөттүү) сактоо - бул автопаркспорт каражаттарын конкреттүү Автоунаа ээлерине бекитилген унаа токтотуучу жайларда 12 сааттан ашык сактоо.

«9.27.1 Турак жай курулуш зоналарында калктын жеңил автомобилдердин туруктуу жана убактылуу сактоо үчүн жөө басууга жетүү 800 метрден ашпаган, ал эми реконструкциялоо райондорунда - 1200 метрден ашпаган токтотуучу жайлар карашат.

Турак жай курулушунун аймагында турак жай курулушуна келүүчүлөрдүн автопаркспортун убактылуу сактоо үчүн арналган туруктар 1000 тургунга 30 машина-орундан кем эмес эсебинде кароо сунушталат.

«9.27.2 Автомобилдерди убактылуу жана туруктуу сактоо үчүн ачык туруктар турак жай райондору жана кичи райондор менен чектешкен көчөлөрдүн жана жолдордун жүрүүчү бөлүгүнөн сырткары жайгаштыруу каралат.

«9.27.3 Турак-жай зоналарынын, анын ичинде турак-жай райондорунун, кичи райондордун аймактарында коомдук жана турак-жай имараттарынын алдындагы жер астындагы, жер үстүндөгү жана көп жүрүстүү мейкиндиктерде, ошондой эле кварталдардын, кичи райондордун жана автомобилдердин жер үстүндөгү токтоочу жайларынын чегинде үй алдындагы аймактарда эсептешүү мөөнөтүнө кабыл алынган автомобилдештирүүнүн денгээлин эске алуу менен 7.1-таблицага жана 3) Тиркемесине ылайык автомобилдерди туруктуу жана убактылуу сактоо үчүн орундарды кароо сунушталат.

Турак жай имараттары үчүн машина-орундун саны Таблица 7.1

Турак жай менен камсыз болуу денгээли боюнча турак үйдүн тибин	Квартирага	автопаркспортту.
18 кв м/адам жана жогору	1.7	машина орундарын сактоо
18 кв м/адам	1.0	
18 кв м/адамдан кем	0.7	

Эскертүү:  
1. КР КТ 35-101-2018 талаптарына ылайык эс алуу аянтчаларын жайгаштыруу жана ыкмаларды уюштуруу шартта жөө адамдар жете турган радиуста турак жай курулушунун жер участкасунан тышкары жеке транспортту сактоо үчүн, анын ичинде ДМЧДА үчүн машина-орундарды

жайгаштырууга жол берилет.

2. 5 кабаттан жогору турак жай имараттарын жана комплекстерин долбоорлоодо жер астындагы гараждарда жана унаа токтотуучу жайларда автотранспорт каражаттарын сактоо үчүн каралган орундар багытын өзгөртүүгө жатпайт.

Кичи райондорду, ири жана ири шаардык калктуу конуштардын кварталдарын долбоорлоодо автомобилдерди сактоону жайлардын санын, эсептик мөөнөттө автомобилдештирүүнүн деңгээлине жараша, 1000 адамга 350 женил машина аныктоо керек.

Сактоо үчүн орундарга болгон жалпы муктаждыкты аныктоодо башка жеке транспорт каражаттарын (Мотоциклдер, мотороллерлер, мотоколяскалар, мопеддер) да эске алуу керек, мында аларды бир эсептик түргө (женил автомобилге) келтирүү төмөнкү коэффициенттерди колдонуу менен жүргүзүлөт: долбоорлоого тапшырма боюнча

Мотоциклдер жана мотороллерлер  
Колыскасы менен, мотоколяскалар 0,5

Мотоциклдер жана мотороллерлер колыскасыз 0,25  
Мопеддер жана велосипеддер 0,1

Турак жай жана коомдук имараттарга (жалпы билим берүүчү жана мектепке чейинки билим берүү үюмдарын кошпогондо) кошо курулган же курулуп-жанаша курулган жабык типтеги женил автомобилдер үчүн туруктар КР КЧ 31-12:2018 талаптарына ылайык аткарылышы керек.

Майыптарга тийиштүү автомобилдерди жана башка мототранспорттук каражаттарды сактоо үчүн туруктар КР КЭ 35-101:2018 ылайык жөө басып жетүү радиусунда каралуусу тийиш.

Эскертүү – Жагымсыз жагдайы бар, автомобилдердин жер астындагы токтоочу жайларын орнотуу мүмкүнчүлүгүн чектеген же жокко чыгарган райондордо, ушул пунктун биринчи абашынын талабы спорттук жана чарбалык аянттар үчүн чатырды пайдалануу менен жер үстүндөгү жана жер астындагы курулмаларды куруу аркылуу камсыз кылынууга тийиш.

«9.27.4 Женил автомобилдерди туруктуу жана убактылуу сактоо үчүн арналган автомобилдердин жер үстүндөгү, жер астындагы гараж-турук жайларын, ачык аянттарын жайгаштырууну, шаар куруу кырдаалын, курулуш участкасунун архитектуралык-пландоо чечимин эске алуу менен тандоо керек.

25) “Транспорт жана көчө-жол түйүнү” деп аталган 9-бөлүмүнүн 9.31 пунктундагы “9-тиркеме” деген сөздөр “И-тиркеме” деген сөздөр менен алмаштырылсын.

26) “Инженердик жабдуу” деп аталган 10-бөлүмүнүн 10.4 пункту төмөнкү редакцияда баяндалсын:

«10.4 Канализациянын борборлоштурулган системасы жок болгон учурда санитардык-эпидемиологиялык кызматтын жергиликтүү органдары

менен макулдашуу боюнча куюучу станцияларды жана чуңкурларды кароого жол берилет.

Куюучу станцияларга жана алардын санитардык-коргоо зоналарына бөлүнүүчү жер участкасунун өлгөмдөрү колдонуудагы ченемдик документтерге ылайык кабыл алынышы керек.

27) “Инженердик жабдуулар” деп аталган 10-бөлүмүнүн 10.9 пункту төмөнкү мазмундагы экинчи абзац менен толукталсын:

Аба электр чубалгылары үчүн коргоо зоналары энергетика чөйрөсүндөгү ыйгарым укуктуу органдын ченемдик укуктук актыларына ылайык каралсын.

Мында аба электр чубалгыларынын коргоо зоналары балдар аянтчаларынын, дене тарбия жана чарба аянтчаларынын участкасунун чек араларына чейин каралат. Көп батирлүү турак үйлөрдүн үй жанындагы аймактарынан 1000 В жогору аба электр чубалгыларынын өтүүсүнө жол берилбейт.

28) “Инженердик жабдуу” деп аталган 10-бөлүмүнүн 10.13 пункту төмөнкү редакцияда баяндалсын:

«10.13 Өзүнчө турган бөлүштүрүүчү пункттарды жана чыналуусу 6-20 кВ болгон трансформатордук көмөчордондорду жайгаштырууда ар биринин кубаттуулугу экиден ашпаган 1600 кВ\*А болгон трансформатордордун саны болсо жана ызы-чуудан коргоочу иш-чараларды аткарууну эске алуу менен аралыкты:

- турак жай жана коомдук имараттардын терезелерине чейин – 10м.

- дарылоо-алдын-алуу мекемелеринин имараттарына чейин – 15м.

Өзүнчө турган бөлүштүрүүчү пункттарды жана кыштан жасалган ар биринин кубаттуулугу 6-20 кВ чыналуудагы 1600 кВ\*А ашкан трансформатордук көмөчордондорду жайгаштырууда, ызы-чуудан коргоочу иш-чараларды эске алуу менен аралыкты кабыл алуу зарыл, кем эмес:

- турак жай жана коомдук имараттардын терезелерине чейин – 10м.

- дарылоо-алдын-алуу мекемелеринин имараттарына чейин – 15м.

Курак типтеги трансформатордук көмөчордондордон турак жайлардын жана коомдук имараттардын бош дубалдарынын аралыгы ызы-чууга каршы иш-чараларды аткаруу шартында жөнгө салынбайт.

Зарыл техникалык жана санитардык иш-чараларды аткаруу учурунда имараттын атайын жайына курак типтеги трансформатордук көмөчордондорду орнотууга жол берилет.

Ачык жабык же комплекстүү трансформатордук көмөчордондор жана которуштуруу пункттары үчүн коргоо зонасы: көмөчордондун чыналуусунун жогорку классына карата колдонулган, белгиленген аралыкта периметри боюнча АБТ жана көмөчордондун күч трансформаторлорунун тосмолорунун ар тарабында турган, вертикалдык тегиздиктери менен чектелген жер участкасунун жана аба мейкиндигинин бөтүннүн бир бөлүгү катары (АБТ эң бийик чекитинин бийиктигине туура

келген бийиктикке) АБТнын жана көмөчордондун күч трансформаторлорунун тосмосунан орнотулат.

29) "Инженердик жабдуу" деп аталган 10-бөлүмүнүн 10.20 пунктуна үчүнчү абазы төмөнкү редакцияда баяндалсын:

Селитбелуу аймактагы электр тармактарын, байланыш линияларын жана оптика-була түйүндөрүн жер астынан аткаруу зарыл, техникалык мүмкүнчүлүк болбогон учурда жер үстүндөгү ыкма менен кароого уруксат берилет. Жеке турак жай курулушунда электр тармактары, байланыш линиялары жана оптикалык-була түйүндөрү аба аркылуу жүргүзүлүшү мүмкүн.

30) "Инженердик жабдуу" деп аталган 10-бөлүмү 10.26 – 10.28 пункттар менен толукталсын:

«10.26. Селитбелуу аймакта жер астындагы суулар жок болгон учурда эң четки суу өткөрүүчү линиялардын эки тарабындагы коргоо тилкесинин кендиги, кем эмес кабыл алынышы керек:

– 5м - 1000 мм чейинки диаметрде;  
– 10м – 1000 мм ашык диаметрде.

«10.27. Шаарлардын аймагы аркылуу өткөн дарыялардын жээк жээгиндеги суу коргоо тилкесинде каналызациялык тазалоо курулмаларын кошпогондо, инженердик тармактарды жайгаштырууга уруксат берилет.

Мамлекеттик экологиялык экспертизанын он корутунду суу болгон учурда, суу коргоо зоналарынын жана тилкелеринин четтеринде гидротехникалык курулмаларды өзгөчө коргоого жаратылыш аймактарынын четинен тышкары жайгаштырууга уруксат берилет.

«10.28. Калктуу конуштарда көмөчордондордун жана электр берүүнүн аба линияларынын коргоо зоналары тиешелүү ыйгарым укуктуу орган тарабынан бекитилген ченемдик укуктук актылар жана ченемдик техникалык документтер менен аныкталат.

31) А тиркемесинин 2.3 пункту төмөнкү мазмундагы 2.3.1 пунктчасы менен толукталсын:

«2.3.1. Бийик имараттарга өткөөлдөр, полъездер А тиркемесинин 2.9-пунктуна ылайык кошумча талаптарды эске алуу менен каралууга тийиш:

- өрт автомобилдеринин келиши бийик имараттын, комплекстин бардык тарабынан, анын ичине курулуш-жанаша курулган бөлүгүнүн өлчөмүн камтуу менен камсыз кылынууга тийиш;

32) А тиркемесиндеги 1.3-эскертүүдө "20" деген сан "50" деген сан менен алмаштырылсын:

33) А тиркемесиндеги 1-эскертүүдө "кабат" деген сөздөн кийин "же мансардалар" деген сөздөр менен толукталсын;

34) Г тиркемесинин биринчи абазындагы "облустардын башкы архитектору менен макулдашуу боюнча" деген сөздөр алынсн;

35) Г тиркемесинин Г.2 таблицасынын 1-пункту төмөнкү редакцияда баяндалсын:

1. Шаар куруу баалуулугу жогору борбордук аймактардагы чон жана ири шаарларда калктын жыштыгы г.2-таблица боюнча, калган аймактарда шаар куруу баалуулугу жогору болгон аймактын борбордук пландоо районунан аймактын шаар куруу баалуулугуна жараша периферияга чейин жыштыкты төмөндөтүү менен кабыл алуу керек. Борбордук пландоо район калктуу конуштун башкы планын иштеп чыгууда аныкталат.

Турак жай райондорунун эсептик аймагынын четтери магистралдык жана турак жай көчөлөрүнүн, өтмөктөрдүн же жөө жүргүнчүлөр жолдорунун оту боюнча, табылгы четкер боюнча, кичи райондун, кварталдын эсептик аймагынын четтери магистралдык жана турак жай көчөлөрүнүн кызыл сызгыктары боюнча, ал эми алар жок болсо - курулуш линиясынан 3 м. аралыкта белгиленниши керек.

Эсептик аймактан райондук жана жашы шаардык маанидеги объектердин, тарыхый-маданий жана архитектуралык-ландшафттык баалуулугу бар объектердин участкадорунун, ошондой эле четкеш кичи райондордун калкын ченемте салынуучу радистарда тейлөөгө эсептелген (тейленүүчү калктын санына пропорционалдуу) күнүмдүк пайдалануудай объектердин участкатору алынып салынууга тийиш.

Эсептик аймакка эсептелген калкты тейлеген күнүмдүк пайдалануудагы объектердин, анын ичинде четкеш аймактарда, ошондой эле жер астындагы жана жер үстүндөгү мейкиндиктерде жайгашкан участкадордун бардык аянттарын кошуу зарыл.

Калыптанган курулушту кайра конструкциялоо шартында кварталдарды бөлүп турган жана кичи райондун ичинде же имараттарга кирүү үчүн жөө жүрүүчүлөр үчүн сакталуучу көчөлөрдүн туурасынан кеткен профили өзүнчө көрсөтүлөт.

36) 3 тиркемесинин таблицасында:

- "Жер участкадорунун өлчөмдөрү, га" графасындагы "Балдардын билим берүү уюмдары, орун" пунктуна "100 орунга чейин - 40, 100 дөн жогору - 35" сандары "100 орунга чейин - 35, 100 дөн жогору - 33" сандары менен алмаштырылсын;

- "Жер участкадорунун өлчөмдөрү, га" графасындагы "Жалпы билим берүү мектептер, окуучулар\*" пунктунагы сандар:

- "Жер участкадорунун өлчөмдөрү, га" графасындагы "Жалпы билим берүү мектептер, окуучулар\*" пунктунагы "600дөн 800 чейин - 1 окуучуга 40 м<sup>2</sup>" деген сандар алынсн;

- "Жер участкадорунун өлчөмдөрү, га" графасындагы "Жалпы билим берүү мектептер, окуучулар\*" пунктунагы сандар:

- "40тан 400 чейин - 1 окуучуга 50 м<sup>2</sup>" деген сандар "150дөн 275 чейин - 1 окуучуга 20 м<sup>2</sup>" деген сандар менен алмаштырылсын;

- "400дөн 500 чейин - 1 окуучуга 60 м<sup>2</sup>" деген сандар "275тен 500 чейин - 1 окуучуга 29 м<sup>2</sup>" деген сандар менен алмаштырылсын;

- "500дөн 600 чейин - 1 окуучуга 50 м<sup>2</sup>" деген сандар "500дөн 800 чейин - 1 окуучуга 38 м<sup>2</sup>" деген сандар менен алмаштырылсын;

37) 3 тиркемесинин таблицасында:

- "Эсептик бирдиктер" графасындагы 1.1 пунктунда "жалпы" деген сөз "пайдалуу" деген сөзгө алмаштырылсын;
- "Барган объектер" графасынын 1.2. пунктундагы "коомдук уюмдардын имараттары жана жайлары" деген сөздөр "кенсе имараттары жана коомдук уюмдар" деген сөздөргө алмаштырылсын;
- "Эсептик бирдиктер" графасындагы 1.2 пунктундагы "жалпы" деген сөз "пайдалуу" деген сөз менен алмаштырылсын;
- "Барган объектер" графасынын 1.3 пунктундагы "кенсе имараттары жана жайлары" деген сөздөр алынсын;
- "Эсептик бирдиктер" графасындагы 1.3 пунктундагы "жалпы" деген сөз "пайдалуу" деген сөз менен алмаштырылсын;
- "Эсептик бирдиктер" графасындагы 1.4.1. жана 1.4.2. пункттарындагы "жалпы" деген сөз "пайдалуу" деген сөз менен алмаштырылсын;
- "Эсептик бирдиктер" графасындагы 4.6.2. пунктчасында "жалпы" деген сөз "пайдалуу" деген сөз менен алмаштырылсын;
- "Эсептик бирдиктер" графасындагы 4.6.3. пунктчасында "жалпы" деген сөз "пайдалуу" деген сөз менен алмаштырылсын;

38) 3 тиркемесиндеги 1-пункт алынсын.

2. Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетине караштуу Архитектура, курулуш жана турак жай-коммуналдык чарба мамлекеттик агенттигинин алдындагы Шаар куруу жана архитектура департаменти:

- Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2010-жылдын 26-февралындагы №117 "Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларын расмий жарыялоо булактары жөнүндө" токтомуна ылайык ушул буйрукту расмий жарыялоо боюнча чараларды көрсүн;

- расмий жарыяланган күндөн тартып үч жумушчу күндүн ичинде бул буйруктун көчүрмөсү мамлекеттик жана расмий тилдерде эки нускада, кагаз жүзүндө жана электрондук түрдө, аталган буйруктун жарыяланган булагын көрсөтүү менен Кыргыз Республикасынын ченемдик укуктук актыларынын мамлекеттик респирине киргизүү үчүн Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигине жөнөтүлсүн;

- бул буйрук кучуна кирген күндөн тартып үч жумушчу күндүн ичинде буйруктун көчүрмөлөрү маалымат үчүн Кыргыз Республикасынын Президентинин Администрациясына жөнөтүлсүн.

3. Бул буйрук расмий жарыяланган күндөн тартып он беш күн өткөндөн кийин кучуна кирет.

4. Бул буйруктун аткарылышын контролдоо Мамкурулуштун директорунун орун басары Б.Б. Турдун Ууловго жүктөлсүн.

Директор

Н.К. Орунтаев



Кыргыз Республикасынын

Министрлер Кабинетине

караштуу

Архитектура, курулуш жана

турак жай-коммуналык

чарба мамлекеттик агенттиги



Государственное агентство

архитектуры, строительства

и жилищно-коммунального

хозяйства при Кабинете

Министров Кыргызской

Республики

БУЙРУК

ПРИКАЗ

28 августа 2024 года № 77-ппа

Бишкек шаары

**«Об внесении изменений в приказ Государственного агентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики «Об утверждении Строительных норм Кыргызской Республики СН КР 30-01:2020 «Планировка и застройка городов и населенных пунктов городского типа» от 24 марта 2020 года № 39-ппа»**

В целях регулирования отношений, возникающие в связи с организацией парковочных мест и стоянок в городах, а также отношения, связанные с размещением автотранспортных средств на территории городов Кыргызской Республики, а также решения проблем в сфере архитектурно-градостроительной деятельности, руководствуясь постановлением Кабинета Министров Кыргызской Республики «О делегировании отдельных нормотворческих полномочий Кабинета Министров Кыргызской Республики государственным органам и исполнительным органам местного самоуправления» от 3 марта 2023 года № 115 и Положением о Государственном агентстве архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Кабинете Министров Кыргызской Республики (далее - Госстрой), утвержденным постановлением Кабинета Министров Кыргызской Республики от 25 июня 2021 года №44, **приказываю:**

1. Внести в Строительные нормы Кыргызской Республики СН КР 30-01:2020 «Планировка и застройка городов и населенных пунктов городского типа» от 24 марта 2020 года № 39-ппа», следующие изменения:

1) пункты 3.45 и 3.46 на официальном языке в разделе 3 «Основные понятия, используемые в настоящих строительных нормах» признать утратившими силу:

2) пункты 3.47, 3.48, 3.49, 3.50, 3.51, 3.52, 3.53, 3.54, 3.55, 3.56, 3.57, 3.58, 3.59, 3.60, 3.61, 3.62, 3.63, 3.64, 3.65, 3.66, 3.67, 3.68 считать соответственно пунктами 3.45, 3.46, 3.47, 3.48, 3.49, 3.50, 3.51,

3.52, 3.53, 3.54, 3.55, 3.56, 3.57, 3.58, 3.59, 3.60, 3.61, 3.62, 3.63, 3.64, 3.65, 3.66;

3) пункт 3.69 на официальном языке в разделе 3 «Основные понятия, используемые в настоящих строительных нормах» признать утратившим силу;

4) пункты 3.70, 3.71, 3.72, 3.73, 3.74, 3.75, 3.76, 3.77 считать соответственно пунктами 3.67, 3.68, 3.69, 3.70, 3.71, 3.72, 3.73, 3.74;

5) раздел 3 «Основные понятия, используемые в настоящих строительных нормах» дополнить пунктами 3.75 - 3.81:

«3.75 проезд. Улица, дорога внутри населённого пункта, один из основных элементов городской инфраструктуры;

«3.76 подъезд к зданию. Дороги или пешеходные пути, обеспечивающие доступ к зданию, сооружению или какому-либо объекту»;

«3.77 противопожарный разрыв (противопожарное расстояние): Нормируемое расстояние между зданиями и (или) сооружениями, устанавливаемое для предотвращения распространения пожара»;

«3.78 общественные здания: Здания и их помещения, предназначенны для размещения, предоставления, организации, предоставляющих услуги (обслуживающих) торговли, воспитания, бытового обслуживания, развлечения и т.д.;

«3.79 реконструкция градостроительная: Это целенаправленная деятельность по изменению ранее сформировавшейся планировочной системы города или составляющих ее элементов, обусловленная потребностями совершенствования и развития этой системы. Реконструкция предусматривает трансформацию планировочной системы как сохранение сложившейся структуры до почти полной ее замены. Как правило, чаще всего употребление этого термина предполагает сохранение значительной части старых элементов при существенном изменении целого»;

«3.80 градостроительный комплекс: Группа жилых и общественных объектов, производственных и других сооружений, обеспечивающие необходимыми видами инженерного оборудования, благоустройства и объединённые функциональным и композиционным единством»;

«3.81 полезная площадь здания: Полезная площадь здания определяется как сумма площадей всех размещаемых в нем помещений, а также балконов и антресолей в залах, фойе и т. п., за исключением лестничных клеток, лифтовых шахт, внутренних открытых лестниц и пандусов».

6) пункт 4.15 в разделе 4 «Концепция развития и общая организация территорий городов и населенных пунктов» дополнить подпунктами 4.15.1-4.15.3 следующего содержания:

4.15.1. Проектирование, строительство жилых домов, общественных и других зданий и сооружений осуществляется в виде градостроительного комплекса с единым архитектурно-пространственным решением.

4.15.2. Состав и границы градостроительных комплексов определяются в соответствии с проектом объемно-пространственной организации территории - проектом детальной планировки и проектом застройки.

4.15.3. Проектирование и строительство градостроительного комплекса на отведенном участке ведется совместно с работами по обеспечению участка дорогами и магистральными инженерными сетями.

7) абзац пятый пункта 5.3 в разделе 5 «Селитбебая территория», изложить в следующей редакции:

5.3. Размещение индивидуальной жилой застройки в городах необходимо предусматривать с учетом озеленения, благоустройства и инженерного оборудования территории, размещения учреждений и предприятий обслуживания повседневного пользования.

Расстояние от индивидуальных жилых домов и хозяйственных построек до границы земельного участка должно соответствовать нормам пожарной безопасности согласно приложению А, не менее 1 м, в целях обеспечения доступа, а также текущего ремонта.

8) в пункте 5.11 в разделе 5 «Селитбебая территория», слова «приложении 1» заменить словами «приложении А»;

9) в таблице 1 пункта 5.12 в разделе 5 «Селитбебая территория»:

- в графе «Площадки» в четвертой строке слова «и выгула собак» исключить;

- в графе «Площадки» в пятой строке слова «Для стоянки автомашин» заменить словами «Для выгула собак»;

- в графе «Удельные размеры площадок, м<sup>2</sup>/чел.» в пятой строке цифры «0,8» заменить цифрами «0,3»;

- в графе «Расстояния от площадок до окон жилых и общественных зданий, не менее м.» в четвертой строке цифры «15» заменить словами «Для хозяйственных целей 20»;

- в графе «Расстояния от площадок до окон жилых и общественных зданий, не менее м.» в пятой строке изложить в следующей редакции:

«Для хозяйственных целей 40».

10) пункт 5.12 на государственном языке в разделе 5 «Селитбебая территория», дополнить пунктом 5.12.1 следующего содержания:

«5.12.1 Аянтчалардын салыштырма өлчөмүн азайтууга жол берилет, бирок 50% дан ашык эмес: кичи райондун бирдиктүү дене тарбия - ден соолукту чыңдоо комплекси тузудуе балдар оюндары үчүн, окуучулар жана калк үчүн чондордун эс алуусу, дене тарбия менен машыгуусу үчүн.»

11) пункт 5.7 в разделе 5 «Селитбебая территория», дополнить абзацем пятым следующего содержания:

При этом формирование жилой застройки осуществляется зданиями следующей этажности:

Многоэтажные – 1-3 этажей;

Средней этажности – 4-5 этажей;

Многоэтажные – 6-12 этажей;

Повышенной этажности – 13-18 этажей;

Высотные – более 18 этажей.

12) в абзаце первом в пункте 5.13 в разделе 5 «Селитбебая территория», после слов «жилье» дополнить словами «и общественные»;

13) пункт 5.14 на государственном языке в разделе 5 «Селитбебая территория» признать утратившим силу;

14) пункты 5.15, 5.16 считать соответственно пунктами 5.14 и 5.15;

15) пункт 5.14 в разделе 5 «Селитбебая территория», дополнить абзацем вторым следующего содержания:

Площадки для мусоросборников следует предусматривать в специально отведенных и доступных для спецтехники местах.

16) пункт 5.15 в разделе 5 «Селитбебая территория» слова «рекомендуемого приложения 4» заменить словами «приложения 1»;

17) в пункте 7.1 в разделе 7 «Ландшафтно-рекреационная территория», изложить в следующей редакции:

«7.1 В городах и населенных пунктах городского типа при разработке градостроительной документации необходимо предусматривать, непрерывную систему озелененных территорий и других открытых пространств. При этом границы, классификация и функциональное назначение отмеченных озелененных территорий уточняются на стадии детализации от общего к частному.

18) пункт 7.5 в разделе 7 «Ландшафтно-рекреационная территория», в абзаце втором слова «рекомендуемого приложения 6» заменить словами «приложения Е»;

19) пункт 7.17 в разделе 7 «Ландшафтно-рекреационная территория», слова «рекомендуемого приложения 8» заменить словами «приложению Э»;

20) пункт 8.1 в разделе 8 «Учреждения и предприятия обслуживания» в абзаце третьем слова «рекомендуемом приложении 6» заменить словами «приложении Е»;

21) первый, второй, третий и четвертый абзац после таблицы в разделе 8 «Учреждения и предприятия обслуживания» исключить;

22) после таблицы 5 в разделе 8 «Учреждения и предприятия обслуживания» изложить в следующей редакции:

При новом строительстве, в условиях сложившейся затесненной застройки, допускается размещение детских дошкольных образовательных организаций во встроенных в жилые дома и во встроено-присоединенных помещениях к жилым домам в соответствии с Приложением 5 постановления Правительства Кыргызской Республики «Об утверждении актов в области общественного здравоохранения» от 11.04.2016 года №201.



22-1) Таблицу №7 пункта 9.15 дополнить примечанием следующего содержания:

Примечания.

1. Ширину пешеходной части тротуара необходимо принимать в зависимости от числа интенсивности пешеходов человек/час».

2. Расчетные параметры улиц и дорог в городах и населенных пунктах которые не указаны в таблице №7 необходимо принимать в зависимости от расчетной скорости движения км/ч, согласно аналогичных действующих Строительных норм и правил на территории Кыргызской Республики.

23) пункт 9.12 в разделе 9 «Транспорт и Улично-дорожная сеть», слова «приложении 2» заменить словами «приложении Б»;

24) пункт 9.27 и подпункты 9.27.1, 9.27.2, 9.27.3 и 9.27.4 пункта 9.27 в разделе 9 «Транспорт и Улично-дорожная сеть», изложить в следующей редакции:

«9.27 На селитебных территориях необходимо предусматривать не менее 100% расчетного числа индивидуальных легковых автомобилей в подземных пространствах под общественными и жилыми зданиями, а также под придомовыми территориями в пределах кварталов, микрорайонов.

В многоярусных стоянках и открытых площадках при пешеходной доступности не более 800 м, а в районах реконструкции или с неблагоприятной гидрогеологической обстановкой не более 1500 м.

Из них, необходимо предусматривать, в том числе %:

жилые районы (кварталы, микрорайоны)	50
производственные и коммунально-складские зоны (районы)	10
общегородские и специализированные центры	25
зоны массового кратковременного отстоя	15

Для размещения машино-мест в городах и населенных пунктах городского типа следует предусматривать места для постоянного и временного хранения автотранспорта автостоянки (стоянки, паркинги, парковки, гаражи, гаражи-стоянки), расположенные вблизи от мест проживания.

Автостоянки могут представлять собой: здания, сооружения (часть здания, сооружения) или специальные открытые площадки, предназначенные для хранения (стоянки) легковых автомобилей и других автотранспортных средств (мотоциклов, мотоболлеров, мотоциклов, мопедов, скутеров и т.п.).

Постоянное (длительное) хранение автомобилей и других автотранспортных средств - это хранение автотранспортных средств более 12 часов на стоянках закрепленных за конкретными автовладельцами машино-местах.

«9.27.1 В зонах жилой застройки предусматриваются стоянки для постоянного и временного хранения легковых автомобилей населения при

пешеходной доступности не более 800 м, а в районах реконструкции - не более 1200 м.

На территории жилой застройки рекомендуется предусматривать стоянки, предназначенные для временного хранения автотранспорта посетителей жилой застройки, из расчета не менее 30 машино-мест на 1000 жителей.

«9.27.2 Размещение открытых стоянок для временного и постоянного хранения автомобилей предусматривать за пределами проезжей части улиц и дорог, граничащих с жилыми районами и микрорайонами.

«9.27.3 На территории жилых зон, в том числе жилых районов, микрорайонов рекомендуется предусматривать места для постоянного и временного хранения автомобилей в подземных, наземных и многоярусных пространствах под общественными и жилыми зданиями, а также под придомовыми территориями в пределах кварталов, микрорайонов и наземных стоянках автомобилей в соответствии с таблицей 7.1 и приложения 3), с учетом уровня автотрансформации, принятого на расчетный срок.

Таблица 7.1  
Количество машино-мест для жилых зданий

Тип жилого дома по жилищной обеспеченности	уровню жилищной обеспеченности	Хранение машино-мест на кварталу
от 18 кв м/чел. и выше		1,7
18 кв м/чел		1,0
менее 18 кв м/чел		0,7

Примечания:  
1. Допускается размещение машино-мест для хранения индивидуального транспорта, в т.ч. для ЛОВЗ, за пределами земельного участка жилой застройки в радиусе пешеходной доступности при условии организации подходов и размещения площадок отстоя в соответствии с требованиями СП КР 35-101:2018

2. При проектировании жилых зданий и комплексов свыше 5-ти этажей, предусмотренные места для хранения автотранспортных средств в подземных гаражах и стоянках перепрофилированию не подлежат.

При проектировании микрорайонов, кварталов крупных и крупнейших городских населенных пунктов число мест хранения автомобилей определять исходя из уровня автотрансформации на расчетный срок, 350 легковых автомобилей на 1000 чел..

При определении общей потребности в местах для хранения необходимо также учитывать другие индивидуальные транспортные средства (мотоциклы, мотороллеры, мотоколяски, мопеды) с привлечением их к одному расчетному виду (легковому автомобилю) с применением следующих коэффициентов: по заданию на проектирование

- мотоциклы и мотороллеры с колясками, мотоколяски 0,5
- мотоциклы и мотороллеры без колясок 0,25
- мопеды и велосипеды 0,1

Стоянки для легковых автомобилей закрытого типа, встроенные или встроено-присоединенные к жилым и общественным зданиям (за исключением общеобразовательных и дошкольных образовательных организаций) следует выполнять в соответствии с требованиями СН КР 31-12:2018.

Стоянки для хранения автомобилей и других мототранспортных средств, принадлежащих инвалидам, следует предусматривать в радиусе пешеходной доступности согласно СП КР 35-101:2018.

Примечание - В районах с неблагоприятной обстановкой, ограничивающей или исключающей возможность устройства подземных стоянок автомобилей, требование первого абзаца настоящего пункта следует обеспечивать посредством строительства наземных и наземно-подземных сооружений с использованием кровли для спортивных и хозяйственных площадок.

«9.27.4 Размещение наземных, подземных гаражей-стоянок, открытых площадок автомобилей, предназначенных для постоянного и временного хранения легковых автомобилей, следует выбирать с учетом градостроительной ситуации, архитектурно-планировочного решения участка строительства.

25) пункт 9.31 в разделе 9 «Транспорт и улично-дорожная» слова «приложении 9» заменить словами «приложения И»;

26) пункт 10.4 раздела 10 «Инженерное оборудование» изложить в следующей редакции:

«10.4 При отсутствии централизованной системы канализации допускается предусматривать сливные станции и выгребные ямы по согласованию с местными органами санитарно-эпидемиологической службы.

Размеры земельных участков, отводимых под сливные станции и их санитарно-защитные зоны, необходимо принимать по действующим нормативным документам.

27) пункт 10.9 раздела 10 «Инженерное оборудование» дополнить абзацем вторым следующего содержания:

Охранные зоны для ВЛ предусматривать в соответствии с нормативно-правовыми актами уполномоченного органа в сфере энергетики.

При этом охранные зоны от ВЛ предусматриваются до границ участков детских площадок, физкультурных и хозяйственных площадок. Прохождение ВЛ выше 1000 В по придомовым территориям многоквартирных жилых домов не допускается.

28) пункт 10.13 раздела 10 «Инженерное оборудование» изложить в следующей редакции:

«10.13 При размещении отдельно стоящих распределительных пунктов и трансформаторных подстанций напряжением 6-20 кВ при числе трансформаторов не более двух мощностью каждого до 1600 кВ\*А с учетом выполнения шумозащитных мероприятий расстояние необходимо принимать не менее:

- до окон жилых и общественных зданий - 10 м;
- до зданий лечебно-профилактических учреждений - 15 м.

При размещении отдельно стоящих распределительных пунктов и трансформаторных подстанций напряжением 6-20 кВ мощностью каждого свыше 1600 кВ\*А, выполненных в кирпичном исполнении, расстояние с учетом шумозащитных мероприятий необходимо принимать не менее:

- до окон жилых и общественных зданий - 10 м,
- до зданий лечебно-профилактических учреждений - 15 м.

Расстояние от трансформаторных подстанций сухого типа от глухих стен жилых и общественных зданий не регламентируется при условии выполнения шумозащитных мероприятий.

Допускается установка трансформаторных подстанций сухого типа в специальном помещении здания при выполнении необходимых технических и санитарных мероприятий.

Охранная зона для открытых, закрытых или комплектных трансформаторных подстанций и переключательных пунктов: устанавливается от ограждения ОРУ и силовых трансформаторов подстанций в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте наивысшей точки ОРУ), ограниченной вертикальными плоскостями, отстоящими от всех сторон ограждения ОРУ и силовых трансформаторов подстанции по периметру на установленном расстоянии, применительно к высшему классу напряжения подстанции.

29) абзац третий пункта 10.20 раздела 10 «Инженерное оборудование» изложить в следующей редакции:

Электрические сети, линии связи и оптико-волоконные сети в сельской территории необходимо прокладывать в подземном исполнении, в случае отсутствия технической возможности разрешается предусматривать наземным способом. В индивидуальной жилой застройке электрические сети, линии связи и оптико-волоконные сети возможно выполнять воздушным способом.

30) раздел 10 «Инженерное оборудование», дополнить пунктами 10.26 - 10.28:

«10.26. В селитебной территории ширину охранной полосы по обе стороны от крайних линий воловода при отсутствии грунтовых вод следует принимать не менее:

- 5м при диаметре до 1000 мм;
- 10м при диаметре более 1000мм.

«10.27. В прибрежной водоохранной полосе рек, проходящих по территории городов разрешается размещать инженерные сети за исключением канализационных очистных сооружений

В пределах водоохранной зон и полос разрешается размещать гидротехнические сооружения, вне границ особо охраняемых природных территорий, при наличии положительного заключения государственной экологической экспертизы.

«10.28. В населенных пунктах охранные зоны подстанций и воздушных линий электропередачи определяются нормативными правовыми актами и нормативными техническими документами, утвержденными соответствующим уполномоченным органом.

31) пункт 2.3 Приложения А дополнить подпунктом 2.3.1 следующего содержания:

«2.3.1. Проезды, подъезды к высотным зданиям должны предусматриваться в соответствии с пунктом 2.9 приложения А с учетом дополнительных требований:

- проезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен со всех сторон высотного здания, комплекса, включая размеры его встречного-пристроенной части;

32) примечание 1.3. Приложения А, цифры «20» заменить цифрами «50»;

33) примечание 1 Приложения А, после слов «этажа» дополнить словами «либо мансарды»;

34) первый абзац Приложения Г слова «по согласованию главным архитектором областей» исключить;

35) пункт 1 Таблицы Г.2 Приложения Г, изложить в следующей редакции:

1. В крупнейших и крупных городах на центральных территориях с высокой градостроительной ценностью, плотность населения принимать по таблице Г.2, на остальных территориях плотность принимать с понижением от центрального планировочного района с высокой градостроительной ценностью территории к периферии в зависимости от градостроительной ценности территории. Центральный планировочный район определяется при разработке генерального плана населенного пункта.

Границы расчетной территории жилых районов необходимо устанавливать по осям магистральных и жилых улиц, проездов или пешеходных путей, по естественным рубежам, границы расчетной территории микрорайона, квартала необходимо устанавливать по

красным линиям магистральных и жилых улиц, а при их отсутствии - на расстоянии 3м. от линии застройки. Из расчетной территории должны быть исключены площади участков объектов районного и общегородского значения, объектов, имеющих историко-культурную и архитектурно-ландшафтную ценность, а также объектов повседневного пользования, рассчитанных на обслуживание населения смежных микрорайонов в нормативных радиусах доступности (пропорционально численности обслуживаемого населения). В расчетную территорию необходимо включать все площади участков объектов повседневного пользования, обслуживающих расчетное население, в том числе расположенных на смежных территориях, а также в подземе и надземном пространствах. В условиях реконструкции сложившейся застройки поперечный профиль улиц, раздельных кварталы и сохраняемых для пешеходных передвижений внутри микрорайона или для подъезда к зданиям, показывается отдельно.

36) в таблице Приложения З:

- пункт «Детские образовательные организации, место» в графе «Размеры земельных участков, га» цифры «до 100 мест - 40, св. 100 -35;» заменить цифрами «до 100 мест -35, свыше 100-33;»

- в пункте «Общеобразовательные школы, учащиеся\*») в графе «Размеры земельных участков, га» цифры «от 600 до 800 - 40 на 1 участка» исключить;

- пункт «Общеобразовательные школы, учащиеся\*») в графе «Размеры земельных участков, га» цифры:

- «от 40 до 400 - 50 м2 на 1 участка» заменить цифрами «от 150 до 275 - 20 на 1 участка»;

- «от 400 до 500 - 60 на 1 участка» заменить цифрами «от 275 до 500 - 29 на 1 участка»;

- «от 500 до 600 - 50 на 1 участка» заменить цифрами «от 500 до 800 - 38 на 1 участка»;

37) в таблице Приложения З:

- пункт 1.1. в графе «Расчетные единицы» слова «общей» заменить словами «полезной»;

- пункт 1.2. в графе «Объекты посещения» слова «здания и помещения общественных организаций» заменить словами «офисные здания и общественные организации»;

- пункт 1.2. в графе «Расчетные единицы» слова «общей» заменить словами «полезной»;

- пункт 1.3. в графе «Объекты посещения» слова «офисные здания и помещения» исключить;

- пункт 1.3. в графе «Расчетные единицы» слова «общей» заменить словами «полезной»;

- в подпунктах 1.4.1. и 1.4.2 в графе «Расчетные единицы» слова «общей» заменить словами «полезной»;

- в подпункте 4.6.2. в графе «Расчетные единицы» слова «обшей» заменить словами «полезной»;

- в подпункте 4.6.3. в графе «Расчетные единицы» слова «общей» заменить словами «полезной».

38) пункт 1 Приложения 3 исключить.

2. Департаменту градостроительства и архитектуры при Государственном агентстве архитектуры строительства и жилищно-коммунального хозяйства при Кабинете Министров Кыргызской Республики:

- принять меры по официальному опубликованию настоящего приказа в соответствии с постановлением Правительства Кыргызской Республики «Об источниках официального опубликования нормативных правовых актов Кыргызской Республики» от 26 февраля 2010 года № 117;

- в течение трех рабочих дней со дня официального опубликования направить копии настоящего приказа в двух экземплярах на государственном и официальном языках, на бумажном и электронном носителях, с указанием источника опубликования указанного приказа, в Министерство юстиции Кыргызской Республики для включения в Государственный реестр нормативных правовых актов Кыргызской Республики;

- в течение трех рабочих дней со дня вступления в силу настоящего приказа направить копии приказа в Администрацию Президента Кыргызской Республики для информации.

3. Настоящий приказ вступает в силу по истечении пятнадцати дней со дня официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя директора Госстроя Б.Б. Турдугулова.

Директор

Н.К. Орунтаев

